

**“САЛЫМ ФИНАНС” МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯСЫ” ААКтын
ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТУ ЖӨНҮНДӨ
КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРУНУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ**

**“Салым Финанс” микрофинансылык компаниясы” ачык
акционердик коомунун Директорлор кеңешине**

Финансылык отчеттун аудитинин жыйынтыгы боюнча корутунду

Пикир

Биз “Салым Финанс” микрофинансылык компаниясы” ачык акционердик коомунун (мындан ары – Компания) 2024-жылдын 31-декабрына карата финансылык абал жөнүндө отчетту, жалпы кирешелер жана чыгашалар жана башка жалпы киреше жөнүндө отчетту, акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчетту жана көрсөтүлгөн датада аяктаган жыл үчүн өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчетту камтыган финансылык отчетуна, ошондой эле эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баяндамасына аудит жүргүздүк.

Биздин пикирибиз боюнча финансылык отчет Компаниянын 2024-жылдын 31-декабрына карата финансылык абалын, Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык, көрсөтүлгөн датада аяктаган жыл үчүн анын ишинин финансылык натыйжаларын, акча каражаттарынын кыймылын жана капиталдагы өзгөрүүлөрдү бардык олуттуу аспектилерде ишенимдүү чагылдырат.

Пикир билдирүү үчүн негиз

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Ушул стандарттарга ылайык биздин милдеттерибиз корутундубуздун “Финансылык отчетко аудит жүргүзүү үчүн аудитордун жоопкерчилиги” бөлүмүндө баяндалган. Биз Кыргыз Республикасындагы финансылык отчеттуулуктун аудитине карата колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык Компаниядан көз карандысызбыз жана ошол талаптарга ылайык башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер биздин пикирибиздин негизин түзүүгө жетиштүү жана ылайыктуу деп эсептейбиз

Аудиттин негизги маселелери

Аудиттин негизги маселелери - биздин кесиптик пикирибизге ылайык учурдагы мезгил үчүн финансылык отчетту текшерүү үчүн эң маанилүү болгон маселелер. Бул маселелер биздин жалпысынан финансылык отчетту текшерүүнүн контекстинде жана ушул отчет боюнча пикирибизди билдирүүдө каралды жана биз бул маселелер боюнча өзүнчө пикир билдирбейбиз.

Кардарлардын кредиттери боюнча күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдар үчүн резервдер

Финансылык отчеттун 3-түшүндүрүүсүндө эсепке алуу саясаты жана 31-эскертмеде кредиттик тобокелдиктин талдоосу ачылат.

Күтүлгөн кредиттик жоготууларга кам көрүү кредиттердин маанилүүлүгүнөн, ошондой эле баанын түшүүсүн баалоонун негизин түзгөн божомолдордун субъективдүүлүгүнөн улам негизги аудитордук маселе болуп эсептелген. Ар кандай пикирлерди жана божомолдорду колдонуу күтүлүүчү кредиттик жоготуулар үчүн резервди түзүүнүн натыйжаларынын олуттуу айырмаланышына алып келиши мүмкүн, бул Компаниянын финансылык натыйжаларына олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн.

Чечимдин негизги багыттары төмөнкүлөрдү камтыйт: активдер кармалып турган бизнес моделине баа берүү, финансылык активдин келишимдик шарттары негизги карыздын жана төлөнбөгөн негизги сумма боюнча пайыздардын гана төлөмдөрү экендигине баа берүү, IFRS 9 колдонууга ылайык баанын түшүүсүн аныктоо боюнча талаптарды чечмелөө, Компаниянын күтүлүп жаткан

кредиттик жоготуу моделинде чагылдырылган, кредиттин сапатынын олуттуу начарлашы менен тобокелдиктерди аныктоо, күтүлгөн кредиттик жоготуу моделинде колдонулган божомолдор, мисалы, контрагенттин финансылык абалы, күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агымы жана келечектеги макроэкономикалык факторлор жана күтүлгөн кредиттик жоготуу моделинде адекваттуу түрдө чагылдырылбаган учурдагы же келечектеги тышкы факторлорду чагылдыруу үчүн кошумча катмарларды колдонуу зарылдыгы.

Финансылык активдерди жана финансылык милдеттенмелерди классификациялоого жана баалоого карата биздин аудитордук процедураларыбыз төмөнкүлөрдү камтыйт:

- Биз IFRS 9 негизинде Компаниянын финансылык активдерин жана финансылык милдеттенмелерин классификациялоону жана баалоону карап чыктык жана IFRS 9 талаптары менен салыштырдык;
- Биз долбоорго баа бердик жана баанын түшүүсү үчүн резервди аныктоо үчүн колдонулган маалыматтардын, анын ичинде кредиттин башталышында алынган транзакциялардын маалыматтарын, кредиттин сапатына учурдагы ички баа берүүнүн, күтүлүп жаткан кредиттик жоготуу моделине байланыштуу башка маалыматтардын ишинин натыйжалуулугун сынап көрдүк;
- Биз долбоорду бааладык жана кредиттик жоготуулардын күтүлүп жаткан моделине тиешелүү контролдун оперативдүү натыйжалуулугун текшердик, анын ичинде моделди куруу жана валидациялоо, үзгүлтүксүз мониторинг/моделди башкарууну валидациялоо жана математикалык тактык;
- Биз Компаниянын кредиттик тобокелдиктин олуттуу өсүшүн аныктоонун тууралыгын жана тобокелдиктерди түрдүү этаптарга классификациялоонун негизин текшердик;
- Компаниянын жетекчилиги ECL эсептөөлөрүндө пайдаланган келечектүү божомолдор үчүн биз жетекчилик менен талкууларды өткөрдүк жана Кыргыз Республикасындагы макроэкономикалык көрсөткүчтөр боюнча жалпыга жеткиликтүү маалыматты пайдалануу менен божомолдорду ырастадык;
- 2024-жылдын 31-декабрына карата ЭКК эсептөөлөрүндө камтылган кредиттердин, инвестициялык баалуу кагаздардын, депозиттердин жана башка финансы институттарынан алынуучу суммалардын толуктугун карап чыктык;
- Биз теориялык негиздүүлүгүн түшүндүк жана моделдердин математикалык бүтүндүгүн текшердик;
- Биз балансты баштапкы оңдоолордун тууралыгын текшердик;
- Финансылык отчетто маалыматтын ачыкка чыгуусунун ишенимдүүлүгүнө баа бердик.

Башка маалымат

Компаниянын 2023-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн финансылык отчеттуулугу башка аудитор тарабынан текшерилген, ал 2024-жылдын 19-мартында финансылык отчеттуулукка квалификацияланбаган корутунду берген.

Компаниянын жетекчилигинин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдардын финансылык отчет үчүн жоопкерчилиги

Компаниянын жетекчилиги ФОЭСке ылайык финансылык отчетту даярдоо жана ишенимдүү берүү үчүн, ошондой эле Компаниянын жетекчилиги алдамчылыктан же катадан келип чыккан олуттуу бурмалоолорду камтыбаган финансылык отчетту даярдоо үчүн зарыл деп эсептеген ички текшерүү системасын камсыз кылуу үчүн жооптуу.

Финансылык отчетту даярдоодо Компаниянын жетекчилиги Компаниянын ишин үзгүлтүксүз улантууга жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн, тиешелүү учурларда иштин үзгүлтүксүздүгүнө тиешелүү маалыматтарды ачып берүү үчүн жана жетекчилик Компанияны жоюуну, анын ишин токтотууну

көздөгөн же жоюу же ишин токтотуудан башка кандайдыр бир реалдуу альтернатива болбогон учурларды кошпогондо, иштин үзгүлтүксүздүгүнө жол берүүнүн негизинде отчет түзүү үчүн жооптуу.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу болгон адамдар Компаниянын финансылык отчетун даярдоону көзөмөлдөө үчүн жооптуу.

Финансылык отчеттун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

Компаниянын жетекчилиги бул финансылык отчеттуулуктун ФОЭСке ылайык түзүлүшү жана адилет берилиши үчүн, ошондой эле Компаниянын жетекчилиги алдамчылыктын же катачылыктын натыйжасында олуттуу бурмалоолор болбогон финансылык отчеттуулукту түзүү үчүн зарыл деп эсептеген ички контролдук системасын колдоо үчүн жоопкерчилик тартат. Финансылык отчеттуулукту даярдоодо Компаниянын жетекчилиги Компаниянын үзгүлтүксүз ишмердүүлүгүн улантуу жөндөмдүүлүгүнө баа берүү, тиешелүү учурларда, үзгүлтүксүз ишмердүүлүк менен байланышкан маселелерди ачып берүү жана бухгалтердик эсептин үзгүлтүксүздүгүнүн негиздерин колдонуу үчүн жооптуу болот эгерде жетекчилик Компанияны жоюуга, анын ишин токтотууга ниеттенбесе, же жоюу же ишин токтотуудан башка реалдуу альтернатива болбосо.

Башкаруу үчүн жооптуу адамдар Компаниянын финансылык отчетун түзүүгө көзөмөл жүргүзүү үчүн жооптуу.

Финансылык отчеттун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

Биздин максаттарыбыз финансылык отчетто алдамчылыктан же катачылыктан улам олуттуу бурмалоолордун жоктугуна акылга сыярлык кепилдик алуу жана биздин пикирибизди камтыган аудитордук корутунду чыгаруу болуп саналат. Акылга сыярлык кепилдик - бул кепилдиктин жогорку даражасы, бирок АХС ылайык жүргүзүлгөн аудит олуттуу бурмалоо бар болгон учурда аны дайыма аныктай тургандыгына кепилдик бербейт. Бурмалоо алдамчылыктан же катадан келип чыгышы мүмкүн жана алар олуттуу болуп эсептелет, эгерде жекече же жалпысынан алар финансылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алынган колдонуучулардын экономикалык чечимдерине таасир этет деп негиздүү түрдө күтсө болот.

АХСга ылайык жүргүзүлгөн аудитте биз профессионалдуу ой жүгүртүүбүздү колдонобуз жана аудиттин жүрүшүндө профессионалдык скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкары, биз төмөнкүлөрдү жасайбыз:

- Алдамчылыктан же катачылыктан улам финансылык отчеттуулуктун олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо; бул тобокелдиктерге жооп катары аудитордук процедураларды иштеп чыгуу жана аткаруу; биздин пикирибиздин негизин камсыз кылуу үчүн жетиштүү жана ылайыктуу аудитордук далилдерди алуу. Алдамчылыктын натыйжасында олуттуу бурмалоону аныктабоо тобокелдиги катадан келип чыккан олуттуу бурмалоону аныктабоо тобокелдигине караганда көбүрөөк, анткени алдамчылыкка тымызын келишип алуу, жасалмалоо, атайылап кетирүү, бурмалоо же ички контролду жокко чыгаруу камтышы мүмкүн;
- Компаниянын ички контролдук системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикир билдирүү максатында эмес, жагдайга ылайыктуу аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудитке тиешелүү ички контролдук системасы жөнүндө түшүнүк алууга;
- Колдонулган эсеп саясатынын ылайыктуулугун жана жетекчилик тарабынан даярдалган бухгалтердик эсептик баалардын жана ага байланыштуу ачыктоолордун негиздүүлүгүн баалоо;
- Жетекчиликтин ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүн болжолдоону колдонуунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө тыянак чыгаруу жана алынган аудитордук далилдердин негизинде, иш-аракеттердин жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу белгисиздиктин бар же жок экендиги жөнүндө тыянак чыгаруу. Компания өз ишин үзгүлтүксүз ишкана катары улантат. Эгерде биз олуттуу белгисиздик бар деген тыянакка келсек, биз аудитордук отчетубузда финансылык отчеттордогу тиешелүү ачыктоолорго көңүл бурушубуз керек, же эгерде бул ачылыштар жетишсиз болсо, пикирибизди өзгөртүү. Биздин корутундулар аудитордук корутунду даярдалган күнгө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок, келечектеги

окуялар же шарттар Компаниянын үзгүлтүксүз ишин уланта албай калышына алып келиши мүмкүн;

- Финансылык отчеттуулуктун жалпы презентациясына, алардын структурасына жана мазмунуна, анын ичинде ачыкка чыгарууларга, ошондой эле финансылык отчеттуулук алардын негизги операцияларын жана окуяларын аларды калыстык менен көрсөтүүгө мүмкүндүк бере тургандай кылып көрсөтүүгө баа берүү;

Биз ошондой эле башкарууга жооптуу адамдарга көз карандысыздыкка байланыштуу бардык тиешелүү этикалык талаптарды аткаргандыгыбыз жана биздин көзкарандысыздыгыбызга таасир этиши мүмкүн болгон бардык мамилелер жана башка маселелер боюнча жооптуу адамдарга билдирилген билдирүүнү жана зарыл болгон учурда тиешелүү кепилдиктерди беребиз.

Башка нерселер менен катар, аудиттин пландаштырылган көлөмүн жана убактысын жана олуттуу аудитордук байкоолорду, анын ичинде биз аудит учурунда аныктаган ички көзөмөлдөгү олуттуу кемчиликтерди билдирүү үчүн башкарууга жооптуу адамдар менен байланышабыз.

Башкаруу үчүн ыйгарым укуктуу адамдарга билдирилген маселелердин ичинен биз учурдагы мезгилдин финансылык отчеттуулугунун аудитинде эң маанилүү болгон маселелерди аныктайбыз, демек аудиттин негизги маселелери болуп саналат. Биз буларды сүрөттөп эгерде маселени ачыкка чыгарууга мыйзам же ченемдик укуктук актылар тарабынан тыюу салынбаса же өтө сейрек учурларда биз кандайдыр бир маселе боюнча маалымат ачыкка чыгарылбашы керек деген тыянакка келсек, аудитордук корутундубуздагы маселелер биздин оюбузча билдирилет, анткени мындай маалыматты берүүнүн терс кесепеттери аны жеткирүүнүн социалдык маанилүү пайдасынан жогору болот деп негиздүү күтүүгө болот.

“Крестон Бишкек” ЖЧК

Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматына караштуу Аудиторлордун, аудитордук уюмдардын, профессионалдык аудитордук бирикмелердин бирдиктүү мамлекеттик реестринин “Коомдук кызыкчылык туудурган аудитордук субъекттерге, ири бизнеске кабыл алынган аудитордук уюмдардын реестринде” катталган, IRN № 2101006

Аудит боюнча өнөктөш

Джунусов Улукман
ИГН № 11171

Башкаруучу өнөктөш

Абдувалиев Зарылбек
ФССА, ИРН №

2025-жылдын 17-марты

ААК МФК "Салым Финанс"

Финансылык абалга тиешелуу отчет 2024-жылдын 31-декабрына карата (аны кошо алганда) абал боюнча
(Олчоо бирдиги: мин сом)

	Отчеттук мезгил Декабрь 2024 ж.	Отчеттук мезгил Декабрь 2023 ж.
Активдер		
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	365 415	307 602
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсеп боюнча милдеттүү камдар	392 000	306 000
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык активдер	0	1 726
Банктардагы каражаттар	74 240	123 791
Кардарларга берилген кредиттер	7 679 542	6 214 941
Киреше салыгын алдын ала төлөө	3 723	0
Башка активдер	21 951	16 882
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	16 265	18 293
Колдонуу укугу турундогу активдер	12 465	26 317
Сатуу үчүн сакталган узак мөөнөттүү активдер	69 884	67 119
Жыйынтыгында, активдер	8 635 485	7 082 671
Милдеттенмелер жана Капитал		
Милдеттенмелер		
Банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин каражаттары	432 164	700 499
Кардардын каражаттары	7 110 501	5 442 700
Чыгарылган облигациялар	101 570	2 272
Ижара боюнча милдеттенмелер	14 756	29 808
Учурдагы пайда салыгы боюнча милдеттенме	3 219	2 605
Кийинкиге калтырылган киреше салыгы боюнча милдеттенме	4 534	5 431
Башка милдеттенмелер	54 258	66 543
Жалпы милдеттенмелер	7 721 002	6 249 858
Капитал		
Уставдык капитал	605 000	605 000
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	309 483	227 813
Жалпы капитал	914 483	832 813
Жалпы милдеттенмелер жана өздүк капитал	8 635 485	7 082 671
Шилтеме:		

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарын эске алуу менен тузулгон активдердин наркы 2024-жылдын 31-декабрына карата:

- Акча каражаты - 372 818,34 мин сомду;
- Банктардагы каражаттар - 76 370,60 мин сомду;
- Кардарларга берилген кредиттер - 7 698 167,35 мин сомду;
- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык кредиттердин наркынын төмөндөшүнө кам көрүү (регулятивдик отчеттуулук) - 259 329,65 миң сом

Башкармасынын Торагасы

Башкы эсепчи



Кулов М.Т.

Асыранбекова Ж.А.

ААК МФК "Салым Финанс"

Чогуу алынган киреше боюнча отчет

2024-жылдын 31-декабрына карата (аны кошо алганда) абал


(Олчоо бирдиги: мин сом)

	Отчеттук мезгил Декабрь 2024 ж.	Отчеттук мезгил Декабрь 2023 ж.
Пайыздык кирешелер	1 689 085	1 432 355
Пайыздык чыгашалар	(985 999)	(851 057)
Баасыздануу үчүн резервге чейинки таза пайыздык киреше	703 086	581 298
(Түзүү)/пайыздары чегерилген активдердин наркынын төмөндөшүнө резервди калыбына келтирүү	(53 460)	(69 043)
Таза пайыздык киреше	649 626	512 255
Чет өлкө валютасы менен операциялардан түшкөн кирешелер/чыгашалар	(1 376)	1 248
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(25 708)	(18 591)
Башка кирешелер/чыгашалар	2 183	727
(Түзүү)/башка активдердин наркынын төмөндөшү үчүн резервди калыбына келтирүү	(6 095)	(8 198)
Операциялык чыгашалар	(459 922)	(328 932)
Салык алууга чейинки пайда	158 708	158 509
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(24 973)	(18 499)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда	133 735	140 011
Башка жалпы киреше	-	-
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше/(чыгаша)	133 735	140 011
Акцияга негизги киреше (бир акция үчүн сом)	231,2	361,7
Шилтеме:		

Таза пайда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык (регулятивдик отчеттуулук) - 138 613,89 миң сом

Башкармасынын Торагасы

Башкы эсепчи



(Handwritten signatures)

Кулов М.Т.

Асыранбекова Ж.А.

МФКнын толук финансылык отчету менен «Салым Финанс» МФК ААКнын бардык кеңселеринде, ошондой эле Бишкек шаары, Манас проспектиси, 40 дарегиндеги Башкы кеңседе же www.salymfinance.kg сайтында таанышууга болот.

ААК МФК "Салым Финанс"

Акча каражаттарынын жылышы боюнча отчет

2024-жылдын 31-декабрына карата (аны кошо алганда) абал

(Олчоо бирдиги: мин сом)

Отчеттук мезгил
Декабрь 2024 ж.

Отчеттук мезгил
Декабрь 2023 ж.

Операциялык ишмердиктен түшкөн акча каражаттарынын кыймылы:

Алынган пайыздык кирешелер жана алынган комиссиялар	1 657 978	1 421 182
Толонгон пайыздык чыгашалар	(971 969)	(849 877)
Кызматкерлердин пайдалары	(272 868)	(224 547)
Операциялык чыгашалар	(189 589)	(94 579)
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшүнө чейин операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттарынын агылып чыгышы	223 552	252 179

Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшү (көбөйүшү)/кыймылдагы активдердин

Кардарларга кредиттердин таза өсүшү	(1 529 087)	(1 186 529)
<i>Операциялык милдеттенмелердин (көбөйүшү)/азайуусу:</i>		
Кардардын каражаттары	1 646 170	1 545 988
Коммерциялык банктардагы депозиттердин көбөйүшү/(азайышы).	38 112	74 458
Башка милдеттенмелерди эсепке албаганда, башка активдердин таза	(6 161)	(23 564)
Салыкка чейинки операциялык ишмердүүлүктөн таза (чыгарылган)/ акча каражаттарынын түшүүсү	372 586	662 532
Төлөнгөн пайда салыгы	(31 715)	(16 435)
Операциялык ишмердиктен таза (чыгарылган)/ акча каражаттарынын түшүүсү	340 871	646 097

Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча каражаттарынын агымы:

Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	(7 138)	(13 473)
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатуу	-	322
Инвестициялык ишмердиктен таза акча каражаттарынын агылып чыгышы	(7 138)	(13 151)
Финансылык ишмердиктен түшкөн акча каражаттарынын агымы:		
Чыгарылган облигациялар	100 000	-
Чыгарылган облигацияларга байланыштуу төлөмдөр	(2 105)	(88 837)
Чыгарылган баалуу кагаздар (акции)	-	75 000
Кредиттер жана кредиттер алынган	599 602	425 640
Алынган кредиттер боюнча төлөмдөр	(851 960)	(995 655)
Төлөнгөн дивиденддер	(52 048)	(42 506)
Ижара боюнча төлөмдөр	(43 677)	(25 480)
Финансылык ишмердиктен таза (чыгарылган)/ акча каражаттарынын түшүүсү	(250 188)	(651 838)
Валюталык айырмалардын акча каражаттарына жана алардын эквиваленттерине тийгизген таасири	(22 104)	44 574
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза өсүшү (азайуусу)	61 441	25 682
Мезгилдин башындагы акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	311 377	285 695
Мезгилдин акырына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	372 818	311 377

Башкармасынын Торегасы

Башкы эсепчи



Кулов М.Т.

Асыранбекова Ж.А.

ААК МФК "Салым Финанс"

Капиталдагы өзгөрүүлөр тууралуу отчет

2024-жылдын 31-декабрына карата (аны кошо алганда) абал

(Олчоо бирдиги: миң сом)

	Уставдык капитал	Жеке жана юридикалык жактар тарабынан кошумча капитал	Бөлүштүрүлбөгөн пайда	Бардыгы
2022-жылдын 31-декабрындагы баланс	300 000	-	360 309	660 309
Баалуу кагаздарды (акции) чыгаруу	305 000	-	(230 000)	75 000
Төлөнгөн дивиденддер	-	-	(42 506)	(42 506)
Жалпы пайда	-	-	140 010	140 010
2023-жылдын 31-декабрындагы баланс	605 000	-	227 813	832 813
Баалуу кагаздарды (акции) чыгаруу	-	-	-	-
Төлөнгөн дивиденддер	-	-	(52 065)	(52 065)
Жалпы пайда	-	-	133 735	133 735
2024-жылдын 31-декабрындагы баланс	605 000	-	309 483	914 483

Башкармасынын Төрагасы

Башкы эсепчи

Шилтеме:

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматтык технологиялар бөлүмүнө ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда (регулятивдик отчеттуулук) - 233 931,83 миң сом
 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматтык технологиялар бөлүмүнө ылайык жалпы капитал (регулятивдик отчеттуулук) - 838 931,83 миң сом

Кулов М.Т.

Асыранбекова Ж.А.

